

**Мекенибиздин коргоочулары**

posbonlar – коргоочулар  
 vatanparvar – патриот  
 harbiylar – аскерлер  
 mashaqatli – татаал  
 chegarachi – чек араны  
 chegarani – чек араны  
 sharaflı – ардактуу  
 javobgar – жоопкер

kasb – кесип  
 tinch – тынч  
 xavf-xatarsiz – коопсуз  
 qo'riqlaydi – коргойт  
 baxtiyor – бактылуу  
 yashab kelmoqda – жашап келүүдө  
 balki – балким

kelajakda – келечекте  
 qarshilamoq – күтүп алуу  
 faoliyatlari – ишмердүүлүктөрү  
 unutilmas – унутулгус  
 taassurotlar – таасирлер  
 uchrashuv – жолугушуу  
 hayot – жашоо  
 kutib olmoq – күтүп алуу

**Кышкы каникулдан таасирлерим**

qishki – кышкы  
 ta'til – каникул  
 tayyorgarlik ko'rmoq – даярдык көрүү  
 bezadik – кооздодук

xursandchilik – кубануу  
 nishonladik – белгиледик  
 tomoshasiga – майрамына  
 muz saroyi – муз сарайы

yaxmalak – жылгаяк  
 uchmoq – учуу  
 qorbo'ron – кар бороон  
 yasadik – жасадык

**Дүкөндө**

do'kon – дүкөн  
 kelishmoq – келишүү  
 oldi-sotdi – алды-сатты  
 joy – жай  
 qurilish mollari – курулуш материалдары  
 xo'jalik mollari – тиричилик материалдары  
 qandolatchilik – кондитердик

ishlab chiqarish – өндүрүү  
 sanasi – датасы  
 sifatiga – сапатына  
 e'tibor berish – көңүл буруу  
 buyumlar – буюмдар  
 xarid – сатып алуу  
 almashtirmoq – алмаштыруу  
 pulini qaytarmoq – акчасын кайтаруу

sifatsiz – сапатсыз  
 nuqsoni – кемчилиги  
 haqqingiz bor – акыңыз бар  
 mahsulotlar – продукциялар

**Азык-түлүк дүкөнүндө**

xarid qilish, sotib olish – сатып алуу  
 qadoqlangan – таңгакталган  
 guruch – күрүч  
 un – ун  
 qahva – кофе  
 pishloq – быштак

peshtaxta – соода орду  
 qo'yilgan – коюлган  
 ko'rinishi – көрүнүшү  
 tarkibi – курамы  
 saqlanishi – сакталуусу  
 narxiga – баасына  
 iste'mol qilsa – жесе

qaytimi – кайтымы  
 qimmat – кымбат  
 arzon – арзан  
 chegirma – жеңилдик  
 muddati yaroqsiz – мөөнөтү жараксыз

**Өзбек улуттук тамактар ашканасы**

milliy – улуттук  
 turlari – түрлөрү  
 moshxo'rda – маштуу сорпо

moxora – буурчак сорпо  
 mastava – күрүчтүү сорпо  
 norin – нарын

halim – халим  
 xonim – оромо  
 boshqalar – башкалар

pazanda – кулинар  
butun dunyo – бүткүл дүйнө  
ozgina – аз гана  
ko'p – көп  
yemoq – жеш

ichmoq – ичүү  
suzing – куй, сал (идишке)  
dimlamoq – дымдоо  
pishirmoq – бышыруу  
qovurmoq – кууруу

tugmoq – түйүү (тамакты)  
tuz sepmoq – туз себүү  
yog'siz – майсыз

## Улуу ата-бабаларыбыз Алишер Навайи жана Захириддин Бабур

shoir – акын  
buyuk – улуу  
mutafakkir – ойчул  
davlat arbobi – мамлекеттик  
ишмер  
tug'ilmoq – төрөлүү  
yoza boshlagan – жаза  
баштаган

mehrni – мээримди  
sadoqatlilikni – туруктуулукту  
uyg'otgan – ойготкон  
mehr-oqibatni – мээр-  
акыбетти  
o'rgatgan – үйрөткөн  
xalqi – калкы  
mashhur – белгилүү

e'zozlash – аздектөө  
doston – поэма  
g'azallar – казалдар  
ulug' – улуу  
tarixchi – тарыхчы  
saltanati – салтанаты  
asoschisi – негиздөөчүсү  
odil – калыс  
alloma – ойчул

### Жаз келди

oylar – айлар  
tez-tez – тез-тез  
gullaydi – гүлдөйт  
maysalar – шиберлер

ko'karadi – көгөрөт  
qushlar – канаттуулар  
o'lkamizga – өлкөбүзгө  
uchib kelmoq – учуп келүү

mayin – жеңил  
shabada – шамал  
esadi – жүрөт

### Гүлдөр. Кандай?

go'zallik – сулуулук  
muhabbat – сүйүү  
baxt – бакыт  
salomatlik – ден соолук  
ramzi – символу

hisoblanadi – эсептелет  
gulzorda – гүлзарда  
o'stirish – өстүрүү  
bahorgi – жазгы  
o'smoq – өсүү

xushbo'y – жыпар жыттуу  
ifforli – жыттуу  
ta'minlaydi – камсыздайт

### Жазгы иштер

dala – талаа  
bahorgi ishlar – жазгы иштер  
tomorqa – тамарка  
yer chopiladi – жер айдалат  
ekinlar ekiladi – эгиндер  
эгилет

parvarish qilmoq – өстүрүү  
yerni – жерди  
chopmoq – чабуу  
ko'chatlar – көчөттөр  
o'tqazmoq – дарак отургузуу  
erta-yu kech – күнү-түн

mehnat qilmoq – эмгектенүү  
mashaqqatli – татаал  
har doim – ар дайым  
yarog'i – жалбырагы